

	«Кыргызстан Эл Аралык Университети» ОНОК КЭББМ Сапатты башкаруу тутуму 531100 "Лингвистика" багыты боюнча курстардын ырааттуулугу СБТ-ИМ-2.1.6-2022
	НОУ УНПК «Международный университет Кыргызстана» Система менеджмента качества Последовательность курсов по направлению: 531100 "Лингвистика" СМК-ИФ-2.1.6-2022

"БЕКТЕМИН" / "УТВЕРЖДАЮ"  
КЭББМ РКЭУ ОИОКнын ректору/  
Ректор НОУ УНПК МУК  
Э.К.К.К.д. проф. Савченко Е. Ю.  
2022 -ж/г.

**КУРСТАРДЫН БЫРААТТУУЛУГУ / ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КУРСОВ**

Окутуунун түрү: Күндүзгү // Форма обучения: Очная  
квалификациясы: бакалавр / квалификация: бакалавр  
Багыты: 531100 Лингвистика / Направление: 531100 Лингвистика  
профили: Котормо котормо таануу / профиль: Перевод и переводоведение  
2022-2023 окуу жылы / 2022-2023 учебный год

Дисциплиналардын аталышы // Наименование дисциплин	сынак/экзамен	кредиттер/кредиты	анын ичинен // из них				дисциплиналардын аталышы // Наименование дисциплин	сынак/экзамен	кредиттер/кредиты	анын ичинен // из них			
			Лекция	тажрыйбалык (лаб) сабактар // практик (лаб) занятий	курсдук иш // курс работа	из				Лекция	тажрыйбалык (лаб) сабактар // практик (лаб) занятий	курсдук иш // курс работа	из
<b>ОКУУНУН БИРИНЧИ ЖЫЛЫ / ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ</b>						<b>ОКУУНУН БИРИНЧИ ЖЫЛЫ / ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ</b>							
Кыргыз тили жана адабияты // Кыргызский язык и литература	1	4		4		Кыргыз тили жана адабияты // Кыргызский язык и литература	2	4		4			
Орус тили //Русский язык	1	2		2		Орус тили //Русский язык	2	2		2			
Чег тили //Иностранный язык	1	2		2		Чег тили //Иностранный язык	2	2		2			
Кыргызстандын тарыхы // История Кыргызстана	1	4	2	2		Философия	2	4	2	2			
Манас таануу//Манасоведение	1	2	1	1		Англис тилинин тарыхы жана атайын филологияга киришүү // История англ.языка и введение в спецфилологию	2	4	2	2			
Математика	1	2	1	1		Энвайронментология	2	2	1	1			
Информатика	1	2		2		Биринчи чет тилинин тажрыйбалык курсу //Практический курс первого иностранного языка	2	10		10			
Биринчи чет тилинин тажрыйбалык курсу // Практический курс первого иностранного языка	1	12		12		Байыркы классикалык тилдер // Древние классические языки	2	2		2			
Дене тарбия//Физическая культура	1	x				Дене тарбия//Физическая культура	2	x					
<b>ЖЫЙЫНТЫГЫ//ИТОГО</b>		<b>30</b>	<b>4</b>	<b>26</b>		<b>ЖЫЙЫНТЫГЫ//ИТОГО</b>		<b>30</b>	<b>5</b>	<b>25</b>			
Өздүк өнүгүү программасы// Программа личностного роста 1- модуль	1	2				Өздүк өнүгүү программасы// Программа личностного роста 2-модуль	2	2					
<b>ОКУУНУН ЭКИНЧИ ЖЫЛЫ / ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ</b>						<b>ОКУУНУН ЭКИНЧИ ЖЫЛЫ / ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ</b>							
Кыргызстандын географиясы // География Кыргызстана	3	2	1	1		1. Сынчыл ой жүгүртүү // Критическое мышление 2. Дискурс жана текст //Дискурс и текст	4	2	1	1			
Азыркы табият таануу концепциялары // Концепция современного естествознания	3	2	1	1		Тил таануу негиздери//Основы языкознания	4	2	1	1			
1.Тил илиминдеги маалыматтык технологиялар //Информационные технологии в лингвистике 2.Математикалык методдор жана моделдөө//Математические методы и моделирование	3	3	1	2		Биринчи чет тилинин тажрыйбалык курсу //Практический курс первого иностранного языка	4	6		6			
Биринчи чет тилинин тажрыйбалык курсу // Практический курс первого иностранного языка	3	9		9		Экинчи чет тилинин тажрыйбалык курсу // Практический курс второго иностранного языка	4	6		6			
Экинчи чет тилинин тажрыйбалык курсу // Практический курс второго иностранного языка	3	6		6		Лексикология	4	2	1	1			
Тил үйрөнүп жаткан өлкөлөрдүн маданияты жана тарыхы // История и культура страны изучаемого языка	3	3	1	2		Теориялык грамматика // Теоретическая грамматика	4	2	1	1			

Фонетика теориясы // Теория фонетики	3	3	1	2	1. Маданият аралык коммуникацияга киришүү // Введение в межкультурную коммуникацию. 2. Котормочулуу аз аралык этикети // 2. Международный этикет. Печерлинеге	4	2	1	1	4
1. Маданият таануу // Культурология 2. Педагогика // Педагогика	3	2	1	1	Окуу практикасы // Учебная практика	4	4			4
					Дисциплиналар аралык сынак (Кыргызстан тарыхы, Кыргызстандын географиясы, Кыргыз тили жана адабияты) // Междисциплинарный экзамен (История Кыргызстана, География Кыргызстана, Кыргызский язык и литература)	4	4			4
					курстук иш // курсовая работа (Маданият аралык коммуникацияга киришүү // Введение в межкультурную коммуникацию)					
<b>ЖЫЙНТЫГЫ//ИТОГО</b>		<b>30</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>ЖЫЙНТЫГЫ//ИТОГО</b>		<b>30</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	
<b>ОКУУНУН ҮЧҮНЧҮ ЖЫЛЫ / ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ</b>					<b>ОКУУНУН ҮЧҮНЧҮ ЖЫЛЫ / ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ</b>					
Биринчи чет тилинин тажрыйбалык курсу // Практический курс первого иностранного языка	5	10		10	Биринчи чет тилинин тажрыйбалык курсу // Практический курс первого иностранного языка	6	5			5
Экинчи чет тилинин тажрыйбалык курсу // Практический курс второго иностранного языка	5	6		6	Экинчи чет тилинин тажрыйбалык курсу // Практический курс второго иностранного языка	6	6			6
Котормо терияларынын негиздери // Основы теории перевода	5	2	1	1	Котормо терияларынын негиздери // Основы теории перевода	6	2	1	1	6
Бизнести проектоо // Бизнес проектирования	5	2	1	1	Көркөм котормо // Художественный перевод	6	3	1		2
Коомдук-саясий котормо // Общественно-политический перевод	5	3	1	2	Бизнес котормосу // Бизнес перевод	6	3	1		2
Чет тилдерди окутуунун методикасы // Методика преподавания иностранного языка	5	3	1	2	Илимий техникалык котормо // Научно-технический перевод	6	2	1		1
Академиялык жазуу // Академическое письмо	5	2	1	1	Академиялык жазуу // Академическое письмо	6	2	1		1
Кыргыз тилинин профессионалдуу котормосу // Профессионально-ориентированный перевод кыргызского языка	5	2	1	1	Чет тилдерди окутуунун методикасы // Методика преподавания иностранного языка	6	3	1		2
					Өндүрүштүк тажрыйба // Производственная практика	6	4			4
					курстук иш // курсовая работа (Котормо терияларынын негиздери // Основы теории перевода)					
<b>ЖЫЙНТЫГЫ//ИТОГО</b>		<b>30</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>ЖЫЙНТЫГЫ//ИТОГО</b>		<b>30</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	
<b>ОКУУНУН ТӨРТҮНЧҮ ЖЫЛЫ / ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ</b>					<b>ОКУУНУН ТӨРТҮНЧҮ ЖЫЛЫ / ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ</b>					
Биринчи чет тилинин тажрыйбалык курсу // Практический курс первого иностранного языка	7	8		8	Азыркы котормо таануу тарыхы. История современного переводоведения	8	3	1		2
Котормонун теориясы жана практикасы // Теория и практика перевода	7	4	2	2	Контрастивдүү лингвистика // Контрастивная лингвистика	8	3	1		2
Стилистика	7	4	2	2	Дүйнөлүк фольклор // Мировой фольклор	8	4	2		2
Дүйнөлүк адабият // Мировая литература	7	3	1	2	Аналитикалык окуу // Аналитическое чтение	8	4			4
Мезгилдеш которуу // Синхронный перевод	7	4	2	2	Дипломатия тармагындагы оозеки жана жазуу котормосу // Устный и письменный перевод в дипломатической сфере	8	4	2		2
Аналитикалык окуу // Аналитическое чтение	7	4		4	1. Прагматика жана котормо // Прагматика и перевод. 2. Семиотика жана котормо // Семиотика и перевод	8	4	2		2
туриздеги атайын котормо // Специальный перевод по туризму	7	3	1	2	Дипломгө чейинки практика // Предквалификационная практика	8	4			4
курстук иш // курсовая работа					жыйынтыктоочу дисциплиналар аралык сынак // Итоговый меж дисциплинарный экзамен	8	2			2
					Бүтүрүү квалификациялык иш // Выпускная квалификационная работа	8	2			2
<b>ЖЫЙНТЫГЫ//ИТОГО</b>		<b>30</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>ЖЫЙНТЫГЫ//ИТОГО</b>		<b>30</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	

КЭАУ ОНОК КЭББМнин окуу-административдик иштери боюнча проректору // Проректор по учебно-административной работе  
Осмонбаева К.М.

Билим берүү Департаментинин директору  
Директор Департамента образования  
Ибраева А.Т.

Лингвистика кафедрасынын башчысы  
Зав.кафедрой Лингвистика  
Тургунова Г.А.

Дүйнөлүк тилдер ж-а Эл аралык укук факультетинин деканы // Декан Факультета МЯ и МП  
Бексултанова Г.А.

"Табигый илимий дисциплиналар" кафедрасынын башчысы  
Зав.кафедрой "Естественно-научных дисциплин"  
Касымалиева Дж.С.

"Кыргыз-орус тилдери" кафедрасынын башчысы  
Зав.кафедрой кырг/русск. Языков  
Турмушбаева М.Ж.

"Дене тарбия" кафедрасынын башчысы  
Зав.кафедрой физ.воспитания  
Хромов Г.А.

"СИЖСГИ" кафедрасынын башчысы  
Зав.кафедрой социально гуманитарных наук  
Молдокеева Ж.Ф.